

УДК: 514(07):004

Бердыбаев А. К., окутуучу
aberdybaev@mail.ru
Исмайлова А. К., окутуучу
aipura070485@mail.ru
БатМУ, Кыргызстан

ГЕОМЕТРИЯЛЫК МАСЕЛЕ ЧЫГАРУУ САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН ӨЗ АЛДЫНЧА ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН КАЛЬПТАНДЫРУУ

Бул макала геометриялык маселе чыгаруу сабагында окуучулардын өз алдынча ой жүгүртүүсүн кальптандыруу учун шарттарды түзүү жана өстүрүү жолдору, каражаштары, ошондой эле геометрия сабагын окутууда компьютердик программаларды колдонуу маселесине арналган.

169

Вестник Иссык-Кульского университета, №55, 2023

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Азыркы мектептер учун окуучулардын чыгармачыл аракеттерин жогорулаттуу өтө маанилүү болуп саналат. Бул максатка жетүү учун *GeoGebra* компьютердик программасы сунушталып, *GeoGebra* компьютердик программасынын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү жана мисалдар көлтирилген.

GeoGebra программы геометрия сабагында фигурандарды чийип үйрөтүүдө, динамикалуу жана визуалдык өз ара аракеттенүүлөрдү түшүндүрүүдө курал катары пайдаланууга, мындан сырткары, мугалимдин методикалык жана геометриялык билгичтиктөрүн жана жөндөмдөрүн естүүрүгө багытталган.

Өзөктүү сөздөр: геометриялык маселе, окуучулар, өз алдынча ойлоо, чыгармачылык, *GeoGebra* программы, билгичтиктөр, калыптандыруу, естүүрүү, чийме, интерактивдүү.

Бердыбаев А.К., преподаватель

aberdybaev@mail.ru

Исмайлова А. К., преподаватель

ainura070485@mail.ru

БатГУ, Кыргызстан

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ПО РЕШЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Данная статья посвящена теме создания условий для формирования самостоятельного мышления у учащихся на уроках решения задач по геометрии и использования компьютерных программ.

Для современной школы очень важно повысить творческую активность учащихся. Для достижения этой цели мы рекомендуем компьютерную программу *GeoGebra*. Представлены функциональные возможности и примеры компьютерной программы *GeoGebra*.

Программа *GeoGebra* предназначена для использования в качестве инструмента для объяснения динамических и визуальных взаимодействий при обучении рисованию фигур на уроках геометрии, а также для развития методических и геометрических навыков и умений учителя. На уроке решения геометрических задач предусмотрены средства формирования и развития самостоятельного мышления учащихся.

Ключевые слова: геометрическая задача, ученики, самостоятельное мышление, творчество, программа *GeoGebra*, навыки, формирование, рост, рисование, интерактив.

Berdybaev A. K., teacher

aberdybaev@mail.ru

Ismayilova A. K., teacher

ainura070485@mail.ru

BATGU, Kyrgyzstan

FORMATION OF INDEPENDENT THINKING OF STUDENTS IN THE LESSON OF SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS

This article is devoted to the creation of conditions for the formation of students' independent thinking in geometry problem-solving lessons and the use of computer programs in teaching geometry lessons.

For today's schools, it is very important to increase the creative activities of students. To achieve this goal, we recommend the GeoGebra computer program.

Functionality and examples of the GeoGebra computer program are presented.

The GeoGebra program is intended to be used as a tool for explaining dynamic and visual interactions in the teaching of drawing figures in geometry classes, and also to develop the teacher's methodological and geometrical skills and abilities. Also, in the class of solving geometrical problems, means of forming and developing students' independent thinking are provided.

Key words: Geometric problem, students, independent thinking, creativity, GeoGebra program, skills, formation, growth, drawing, interactive.

Илимий-техникалық прогресстин өсүп-өркүндөшү менен турмуш уламдан-улам ар түрдүү жана татаал болуп бараткандыгы көрүнүп турат.

Ал адамдан көнүмүш стереотиптик эмес иш-аракеттерди, кыймылдуулукту, ой жүгүртүүнүн ийкемдүүлүгүн, жаңы шарттарга тез көнүүнү, маселелерди чечүүдө чыгармачылык менен мамиле кылууну талап кылат. Дээрлик бардык кесипте акыл-эстин үлүшү тынымсыз өсүп, аткарылуучу иш-аракеттин ар кандай технологияларга өтүп жаткан бөлүгү барган сайын көбөйүп жатканын эске алсақ, окуучунун чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү азыркы учурдан эң маанилүү милдеттеринин бири болуп саналат. Ал эми келечекте адамзат коомунун канчалык алдыга жыларын жаш муундун чыгармачылык дарамети аныктайт.

Азыркы учурда окуучуларды чыгармачылыкка даярдоонун зарылдыгы баарына түшүнүктүү. Ошондуктан активдүү, демилгелүү, чыгармачыл ой жүгүрткөн жаш муундарды тарбиялоодо мектептин ролу жогорулап жататкандыгы байкалып турат.

Геометрияны окутуунун сапатын жогорулатуу проблемаларынын бири – сабакта жана сабактан тышкary учурда геометриялык маселелерди чыгарууда окуучулардын чыгармачыл ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө байланышкан маселелерди тандоо зарылдыгы. Чындыгында, мектеп геометрия курсунда интерактивдүү геометрияны колдонуу – бүгүнкү күндүн талабы [2].

Геометриялык маселени чыгарууда окуучулардын өз алдынча ой жүгүртүүсүн калыптандыруу иштерин уюштуруу үчүн чыгармачыл ишмердүүлүк жарайынын мурдатан белгилеп алып, аны аныктай турган негизги факттарды билүү зарыл. Башкача айтканда, окуучулардын чыгармачыл жана логикалык сапаттарын өстүрүү керек.

Өз алдынча ой жүгүртүүнү калыптаандыруу үчүн, психологиялык элементтерди (компоненттерди) эсепке алуу менен өз алдынча ой жүгүртүүнүн ийгиликтүү болуусу үчүн шарттарды түзүү керек. Мындай шарттар: көзөмөлдүк ой жүгүртүүнүн көлөмү, логикалык ой жүгүртүүнүн өскөндүгү, эсте жакшы сактоо жана башкалар.

Компьютердик программаларды пайдаланып окутуу менен, окуучулардын ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө токтолобуз. Азыркы учурда динамикалык геометриянын көп сандагы программалары белгилүү: C.aR, GeoGebra, Kig, KSEG ж. б. Алардын бири – GeoGebra. GeoGebra программы геометрия, алгебра, физика сабактарында, жалпысынан эле табигый илимдерде колдонууга женил жана оңой. Анткени, биринчиден, бул программа жеткиликтүү болуп, бардык билим берүү деңгээлдеринин мугалимдери жана окуучулары үчүн акысыз. Ал сабактарды өткөрүүнүн ар кандай формаларында жана класста ар кандай компьютердик жабдуулар менен колдонулушу мүмкүн. Программаны компьютерге бекер көчүрүп алса болот. Экинчилен, стереометрия маселелерин чечүү үчүн GeoGebra да мейкиндик телолорун түзүүгө гана эмес, алар менен ар кандай аракеттерди жасоого, мисалы, телонун формасын өзгөртүүгө мүмкүндүк берүүчү функциялары бар.

GeoGebra программын практикалык колдонуу мектеп окуучуларынын мейкиндикти ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталган оюн тапшырмалары аркылуу окуучунун чыгармачыл ой жүгүртүүсүн өстүрөт деп эсептейбиз.

GeoGebra компьютериниздин экранында кыймылдуу плакаттардын чиймелерине чейин окуу материалынын ар кандай этаптарында колдонула турган чиймелерди түзүүгө жана мектеп окуучуларынын материалдарды өздөштүрүүсүнө чоң мүмкүнчүлүктөрдү берүү менен, ой жүгүртүүсүн калыптаандырат.

GeoGebra программынын интерфейси (GeoGebra) доскага окшош, геометриялык фигуralарды жана графикалык анимацияларды оңой эле түзүүгө болот. Программанын терезесинде киргизилген өзгөртүүлөр так жана даана көрсөтүлөт. GeoGebra программынын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү чоң. GeoGebra программынын жардамы менен ар кандай 2D жана 3D фигуralарды жана интерактивдүү видеолорду түзүүгө болот [3].


Математика боюнча программанын жетишкендиктери бир гана графиктерди түзүү менен гана чектелбейт. GeoGebra программынын геометриялык маселелерди чечүүдө интерактивдүү чиймелерди түзүүгө колдонуу окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырат.

GeoGebra программасынын интерфейси графикалық редакторго ошкош. Программаны сүрөт тартуу үчүн колдонсо да болот, бирок бул негизги максаты эмес.

Тик бурчтуу ABC үч бурчтугунун катеттери белгилүү: AC=6, BC=8. Бул үч бурчтуктун CD медианасын GeoGebra программасынын жардамы менен табуу деген маселени карап чыгалы:

1. A, B, C чекиттерин белгилейбиз;
2. Каалаган чекиттин үстүнө чычкандын он баскычын басуу менен касиеттерине өтөбүз;
3. A (0; 6), C (0; 0), B (8; 0) чекиттерине координаттарды коюп алабыз;
4. Многоугольник буйругу менен ABC үч чекитин бириктireбиз;
5. ABC үч чекити менен көп бурчтук түзөбүз. “Середина и центр” куралын колдонуу менен, D чекитинен AB• чекитине тартабыз.
6. CD кесиндини түзөбүз.

1-сүрөттө көрсөтүлгөн натыйжаны алабыз:



1-сүрөт. Үч бурчтуктун CD медианасы

Демек, үч бурчтуктун CD медианасы 5 ке барабар экенин көрүүгө болот.

Жалпысынан алганда, GeoGebra программасын окуу процессине киргизүү жакшы жемишин берет деп эсептейбиз. Бул программанын көптөгөн функционалдык мүмкүнчүлүктөрү бар жана окуучулардын предметке болгон кызыгуусун күчөтөт. GeoGebra программасын колдонуу

менен окуучулар геометрия сабагындагы фигурандарды чийүү аркылуу теоремаларды далилдеп, маселелерди чече алышат. Динамикалык чиймелерди колдонууда окуучулардын ой жүгүртүүсүн калыптандырып, өстүрүүгө шарт түзөт. GeoGebra программасын геометрия сабагында колдонуу окуучулардын предметке болгон кызыгуусун арттырып, физика, математика жана информатика сабактар аралык байланыштарын бекемдейт.

Адабияттар:

1. Погорелов А. В. Геометрия : Учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений .2-е изд. - М.: Просвещение, 2001. - 224 с.
2. Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории : Пособие для учителя. - М., 1982. - 191 с.
3. Ларин С. В. Компьютерная анимация в среде GeoGebra на уроках математики : Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2015. - 192 с.